

4.7.



**№97 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ
МЕКТЕБИНДЕ БИЛИМ БЕРҮҮНУН
САПАТЫНА КЫЗЫҚДАР
ТАРАПТАРДЫН КАНААТТАНУУСУН,
МУКТАЖДЫКТАРЫН, СУРОО
ТАЛАПТАРЫН ИЗИЛДӨӨ ЖУРГҮЗҮҮ
ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО**

КАРАЛДЫ

Педагогикалык кеңештін

№ 2 - токтому

« 9 » наурыз 2022-ж.

БЕКІТЕМ

№97 жалпы орто билим берүү мектебинде билим берүүнүн сапатына

мектебинин директору

З.Э. Жээнтева

« 9 » наурыз 2022-ж.



№97 жалпы орто билим берүү мектебинде билим берүүнүн сапатына кызықдар тараптардын канааттануусун, муктаждыктарын, суроо- талаптарын изилдөө жүргүзүү эрежелери жөнүндө **ЖОБО**

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул эреже №97 жалпы билим берүү орто мектеби көрсөткөн билим берүү кызматтарынын сапатына кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо максатында иштелип чыккан.

1.2. Бул жобо мектепти башкарууу жана билим берүү процессин өркүндүтүүнү камсыз кылган документтердин катарына киргизилет.

2. Терминдер, аныктамалар жана кыскартылган сөздөр

2.1. Билим берүүнүн сапаты - билим берүүнүн чыныгы жетишшилген натыйжаларына, билим берүү процессинин шарттарына, ченемдик укуктук талаптарга шайкештик деңгээлин чагылдырган билим берүү тутумунун ажырагыс мүнөздөмөсү.

2.2. Билим берүүнүн сапатын баалоо – бул билим берүүнүн өлчөнген натыйжаларынын дал келүү деңгээли, аларды билим берүү сапатына коюлган талаптардын ченемдик-укуктук тутуму менен камсыз кылуу шарттары аныкталат.

2.3. Кызықдар тараптардын канааттануусун мониторингдөө – билим беруу кызматтары жаатында алардын талаптарын канааттандырууда кызықдар тараптардын канааттануу абалын туруктуу көзөмөлдөө, алынган натыйжаларды талаптар жана күтүлүүчү натыйжалар менен салыштыруу, башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн өзгөрүүлөрдү аныктоо.

2.4. Керектөөчүлөрдөн жана башка кызықдар тараптардан кайтарым байланыш керектөөчүлөрдөн көрсөтүлгөн билим берүү кызматтарынын сапаты жөнүндө маалымат алуу иш-чаралары.

3. Билим берүүнүн сапатына кызықдар тараптардын канааттануу даражасын көзөмөлдөө тартиби

3.1. Бул эреже мектеп тарабынан көсөтүлүүчү билим берүүнүн сапатына кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо, натыйжаларын чогултуу, о.э. отчётту берүү менен баалоо жана талдоо жол-жобосун аныктайт.

3.2. Мектептеги кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо үчүн анкеталар, сурамжылоолор, төгерек столдор, жолугушуулар өткөрүлүп, ага жооптуу адамдар аныкталат.

3.3. Кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо төмөнкү максаттарда жүргүзүлөт мектеп тарабынан көрөтүлгөн билим берүүнүн сапатын жогорулаттуу;

- мектеп менен кызықдар тараптардын өзара кызматташуу деңгээлин жогорулаттуу;
- мектептин рейтингин жана имиджин жакшыртуу.

3.4. Кызықдар тараптардын канааттануусун баалоонун мониторинги – бул мектеп тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын камсыз кылууга жана жакшыртууга багытталган татаал процедура.

3.5. Кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо тартиби төмөнкү баскычтардан турат:

- кызықдар тараптардын мектептин ишине канааттануусун баалоону пландаштыруу;
- кызықдар тараптардын канааттануусун мезгил-мезгили менен баалоочу индикаторлорду, критерийлерди, ыкмаларды, булактарды аныктоо;
- кызықдар тараптардын тиешелүү категорияларынын канааттануусун баалоо үчүн анкеталарды иштеп чыгуу;
- кызықдар тараптардын канааттануусу жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана талдоо;
- билим берүү кызматтарынын сапатынын ар кандай аспекттерине кызықдар таратардын канааттануусу жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана талдоо;
- билим берүү кызматтарынын сапатынын ар кандай аспекттерине кызықдар тараптардын канааттануу деңгээлин баалоо.

3.6. Мектеп анкетанын жыйынтыгы боюнча, билим берүү кызматтарынын сапатын жогорулатуу боюнча иш-чаралардын планын түзөт;

3.7. Кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо көрсөткүчтөрү:

- кызықдар тараптардын талаптары жана натыйжалары;
- окуучулардын билим сапатынын, көндүмдөрүн, билгичтөрөрүнүн деңгээли;
- окуу-методикалык ресурс;
- педагогикалык кадрлардын сапаты;
- инфраструктуранын сапаты;
- инновациялык жана илимий ишмердүүлүк;
- атаандаштыкка жөндөмдүүлүк;
- кызықдар тарап менен өз ара аракеттенүү жана кызматташтык.

3.8. Мониторинг жургизуу процедурасын козомелдое боюнца талаптар – ишенимдүүлүк, жөнөкөйлүк, натыйжалуулук, үнөмдүлүк.

3.9 Кызықдар тараптардын канааттануусун өркүндөтүү максатында төмөнкү маалыматтар эске алынып, талданат:

- кызықдар тараптардын конкреттүү талаптары;
- билим берүү тутумунун өнүгүшүн мониторинг жургүзүүнүн натыйжалары;
- билим берүү иш-аракеттерине талаптар.

3.10. Мониторингдин натыйжалары мектепти башкаруунун сапатын талдоо, ондоо жана алдын алуу иш-чараларын иштеп чыгуу үчүн колдонулат.

3.11. Мектептин директорунун орун басарлары иш багыттары боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызықдар тараптардын муктаждыктарын жана күтүүлөрүн канааттандыруусун баалоо, натыйжаларын талдоо, кызықдар тараптардын канааттануусун жогорулатуу үчүн тиешелүү түзөтүүчү жана алдын алуу иш-чараларын жургүзүүнү камсыз кылат.

3.12. Кызықдар тараптардын канааттануусун баалоо жол-жобосунун көрсөтмөсү:

- пландаштыруу, канааттанууну баалоо үчүн иштин жыштыгын аныктоо;
- кызыктар тараптарды структуралоо;
- баалоо методун аныктоо;
- анкеталарга экспертиза жүргүзүү;
- маальмат булактарын аныктоо;

- кызықдар тарааптардан маалымат алуу (сурамжылоо, анкета, жүргүзүү);
- натыйжаларды иштеп чыгуу - алынган маалыматтарды талдоо;

Кызықдар тарааптардын канаттануусун баалоо боюнча отчет мектеп тарабынан сунушталган билим берүүнүн сапатын жогорулаттуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу.

4. Сурамжылоо жүргүзүүн тартиби

4.1. Мектеп кагаз жана электрондук маалымат каражаттарында пландуу жана ыкчам сурамжылоолорду колдонот.

4.2.Мектеп теменку топтор боюнча сурамжылоо жүргүзөт:

- мектептин окуучуларынан;
- мугалимдерден;
- окуучулардын ата-энелеринен (мыйзамдуу окулдерунон);
- мектептин администрация кызматкерлеринен.

4.3. Окуучулардан сурамжылоо пландуу түрдү жүргүзүлөт – жылдын башында, жарым жылдыкта төртүнчү чейректин аягында. Зарылчылык болгон учурда, пландан тышкary сурамжылоо жүргүзүлөт.

4.4. Сурамжылоонун натыйжалары иштелип чыгат, анализделет жана жетекчиликке жана башка кызықдар жактарга түзөтүү жана алдын алуу иш-чараларын аныктоо үчүн жеткирилип маалымдалат.

5. Сактоо

Иштелип чыккан анкеталарды кагаз жузунде сактоону директордун окуу тарбия иштери, илимий-усулдук жана тарбия иштери боюнча орун басарлары, социалдык педагог жүргүзөт.